

Финансылык абал жөнүндө отчет

2022-жылдын 31-мартына карата (31-мартты кошо алганда)

"Бакай Банк" ААК

Бишкек ш., Мичурин көч, 56

Өлчөө бирдиги:

миң сом

№	Беренелердин аталышы	Отчеттук мезгил	Отчеттук мезгил	Мурдагы мезгил
п/п		31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
		(кошо алганда)	(кошо алганда)	(кошо алганда)
	АКТИВДЕР			
1	Кассадагы нак акча каражаттары	2 730 546	1 839 739	2 203 414
2	КРУБдагы корреспонденттик эсеп жана депозиттер	2 085 565	1 259 207	2 858 235
3	Банктардагы жана башка финансылык мекемелердеги каражаттар	2 307 204	2 054 215	2 846 264
4	Баалуу металлдар	37 801	42 688	46 008
5	Амортизациялык нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар	656 822	654 660	683 645
6	Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар	44 300	44 300	44 300
7	Репо-макулдашуулар боюнча операциялар	-	-	-
8	Кардарларга кредиттер	13 238 168	12 070 377	13 524 108
9	Минус: Нарксыздануу алдындагы кам	(954 477)	(906 267)	(794 629)
10	Нетто-кардарларга кредиттер	12 283 691	11 164 110	12 729 479
11	Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар	1 111 287	844 329	1 116 280
12	Минус: Нарксыздануу алдындагы кам	(50 741)	(20 151)	(49 655)
13	Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттардын таза наркы	1 060 546	824 178	1 066 625
14	Пайдалар жана чыгашалар аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынуучу финансылык активдер	8 306	14 056	2 944
15	Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 798 434	1 302 145	1 699 428
16	Банктын башка менчиги	363 553	259 630	364 854
17	Башка активдер	1 264 930	512 739	380 298
18	БАРДЫК АКТИВДЕР	24 641 698	19 971 667	24 925 494
	МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
19	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алдындагы милдеттенмелер	475 742	500 833	475 743
20	Башка зайымдык каражаттар	2 907 045	2 437 009	3 130 200
21	Банктардын жана ФКМдердин эсептери жана депозиттери	371 692	345 348	417 103
22	Кардарлардын каражаттары	16 235 976	12 577 966	16 362 999
23	Кардарлардын ислам принциптери боюнча тартылган каражаттары	185 544	188 366	255 928
24	Пайдалар жана чыгашалар аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынуучу финансылык милдеттенмелер	20 182	17 962	17 526
25	Шарттуу милдеттенмелерге карата кам	6 883	5 390	7 861
26	Пайдага карата салык боюнча милдеттенмелер	57 500	61 278	35 217
27	Башка милдеттенмелер	1 098 061	814 131	1 114 359
28	Субординацияланган займ	83 617	-	-
29	БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	21 442 242	16 998 477	21 816 936
	КАПИТАЛ			
30	Уставдык капитал	2 771 743	2 697 678	2 771 743
31	Камдар	7 123	7 123	7 123
32	Бөлүштүрүлбөгөн пайда	420 590	268 389	329 692
33	БАРДЫГЫ: КАПИТАЛ	3 199 456	2 973 190	3 108 558
34	БАРДЫГЫ: милдеттенмелер жана капитал	24 641 698	19 971 667	24 925 494

*Маалымдама: КРУБдун талаптарына ылайык чыгашаларды жабууга карата кам:

Кардарларга берилген ссудаларга кошулуп

эсептелген пайыздар боюнча

Башка активдерге

94 732

226 366

64 751

146 607

87 635

247 623

Башкарманын Төрайымы

Башкы бухгалтер




Н. Сатарова

А. Сулайманова

№2 формасы

Жыйынды киреше жөнүндө отчет
2022-жылдын 31-мартына карата (31-мартты кошо алганда)

"Бакай Банк" ААК
Бишкек ш., Мичурин көч, 56

Өлчөө бирдиги:

миң сом

№ п/п	Беренелердин аталышы	Отчеттук мезгил 31.03.2022	Отчеттук мезгил 31.03.2021
		(кошо алганда)	(кошо алганда)
1	Бардык пайыздык кирешелер	444 162	354 881
2	Бардык пайыздык чыгымдар	(254 019)	(155 947)
3	Нарксыздануу алдында кам түзүлгөнө чейинки таза пайыздык киреше	190 143	198 934
4	Пайыздык активдердин нарксыздалышы алында камды түзүү	(83 922)	(115 205)
5	Таза пайыздык киреше	106 221	83 730
6	Ислам каржылоо принциптери боюнча кирешелер	42 246	29 251
7	Ислам каржылоо принциптери боюнча чыгымдар	(1 337)	(606)
8	Нарксыздануу алдында кам түзүлгөнө чейинки ислам каржылоо принциптери боюнча таза киреше/чыгаша	40 909	28 645
9	Ислам каржылоо принциптерине ылайык жайгаштырылган активдер боюнча нарксыздануу алдында кам түзүү	(10 711)	(2 380)
10	Ислам каржылоо принциптери боюнча таза киреше/чыгаша	30 198	26 265
11	Чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча таза пайда/(чыгаша)	(49 337)	79 717
12	Кызмат көрсөтүүлөр боюнча кирешелер жана алынган комиссиялар	107 105	85 509
13	ИКП ылайык кызмат көрсөтүүлөр боюнча кирешелер жана алынган комиссиялар	-	8
14	Кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгымдар жана төлөнгөн комиссиялар	(26 152)	(13 932)
15	ИКП ылайык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгымдар жана төлөнгөн комиссиялар	-	-
16	Баалуу кагаздарга болгон салымдардан түшкөн таза пайда/(чыгаша)	-	-
17	Башка кирешелер, нетто	191 079	(316)
18	Таза пайыздык эмес кирешелер	222 695	150 986
19	Операциялык кирешелер	359 114	260 981
20	Операциялык чыгымдар	(286 306)	(267 043)
21	Операциялык пайда	72 808	(6 062)
22	Башка активдердин нарксыздалышы алдында камды түзүү	22 229	18 526
23	Салык алынганга чейинки пайда	95 037	12 464
24	Пайдага карата салык	(2 000)	(3 677)
25	Таза пайда	93 037	8 787
26	Мезгил үчүн бардык жыйынды киреше	93 037	8 787
27	Бир акцияга карата пайда, сом	1,58	0,15

*Маалымдама: регулятивдик отчеттуулукка ылайык таза пайда

93 037


8 787

Башкарманын Төрайымы

Н. Сатарова

Башкы бухгалтер

А. Сулайманова



Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалыматтар
2022-жылдын 31-мартына карата (31-мартты кошо алганда)

Банктын аталышы жана жайгашкан жери: "Бакай Банк" ААК
 Бишкек ш., Мичурин көч, 56

Экономикалык ченемдердин аталышы жана банктын кошумча камдык капиталын колдоо жөнүндө талаптар ("капиталдын буфери" индекси)	Ченемдин белгиленген мааниси	Ченемдин анык мааниси
Банк менен байланышы жок бир карыз алуучуга же өз ара байланышкан карыз алуучулардын тобуна карата тобокелдиктин максималдык өлчөмү	20%дан ашык эмес	8,4%
Банк менен байланышы жок бир карыз алуучуга же өз ара байланышкан карыз алуучулардын тобуна карата тобокелдиктин максималдык өлчөмү	15%дан ашык эмес	10,7%
Банк менен байланышы жок банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдык өлчөмү (K1.3)	30%дан ашык эмес	2,9%
Банк менен байланышы бар банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдык өлчөмү (K1.4)	15%дан ашык эмес	0,0%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	12%дан кем эмес	18,5%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2.)	6%дан кем эмес	16,3%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	4,5%дан кем эмес	16,3%
Лeverаж (K2.4)	6%дан кем эмес	13,9%
Банктын ликвиддүүлүгүнүн ченеми (көрсөткүч) (K3.1)	45%дан кем эмес	83,1%
Узак ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.2)	20%дан ашык эмес	-
Кыска ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.3)	20%дан ашык эмес	-
Банктын капиталынын кошумча камы ("капиталдын буфери" индекси)	18%дан кем эмес	18,5%
Баалуу металл менен узак ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.5)	20%дан ашык эмес	-
Баалуу металл менен кыска ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.6)	20%дан ашык эмес	-

Кварталдык финансылык отчет менен толук өлчөмдө "Бакай Банк" ААКтын Бишкек ш., Мичурин көч. 56 дарегин боюнча жайгашкан башкы кеңсесинде, ошондой эле банктын филиалдарында жана сактык кассаларында тааныша

Башкарманын Төрайымынын Биринчи орун басары

М. Юсупов

Финансылык Экономикалык башкармалыктын башчысы

М. Масыдыкова

